



Күйүп турган ысык.. Ушул аптаптуу жайда, жагымдуу салкын жел менен

## Салкын жана коопсуз кылалы

# Суу - Көлөкө - Эс алуу



Күн ысыкта жумуштан **ТЫНЫГУУ** зарыл.

### Муздак суу

Жумушчу жерге жакын  
муздак суу берилет




### Салкын жайлар

Көлөкөлөр жана башка эс алуу жайлары  
берилиши керек



### Тыныгуу

Жогорку температуранын сааттарында  
иш жүгүн жана эс алуу жөнгө салуу



Өзгөчө кырдаалдарда



телефонуна чалыңыз



ооруканага жөнөтүңүз.



✚ Ысыкка байланыштуу ооруган учурда оорулуу ▶ 119 телефонуна чалыңыз ▶ куткаруучулар тобу келгенге чейин шашылыш чараларды көрүңүз ▶ аларды ооруканага жөнөтүңүз

✚ Өзгөчө кырдаалдарда байланыш номери:



Ministry of  
Employment and Labor

KOSHA



Көбүрөөк маалымат алуу үчүн,  
QR кодун колдонуңуз  
жана ысыкка байланыштуу ооруга  
алдын алуу боюнча көрсөтмөгө кайрылыңыз.



## Салкын жана коопсуз кылалы

# Суу - Шамал - Эс алуу

Көрүнүп турган («Сезилген») Температураны абаны үзгүлтүксүз желдетүү аркылуу төмөндөтсө болот.

### Температура диапазонун орнотуу/колдоо

Температуранын диапазонун орнотуу жана диапазонунда температураны кармап турууга аракет кыл


### Шамал (аба вентиляциясы)

Үзгүлтүксүз желдетүү же зоналык муздатуу системасын орнотуу


### Тыныгуу сааттары

Жогорку температуранын сааттарында сабак иш жүгү жана эс алуу


#### ✓ Башкаруу үчүн температура диапазонун орнотуу/колдоо



#### ✓ Аба вентиляциясы




#### ✓ Эс алуу



#### ✓ Муздак суу



#### ✓ Аймактык муздатуу системасы



Өзгөчө кырдаалдарда

**119** телефонуна чалыңыз



ооруканага жөнөтүңүз.



✚ Ысыкка байланыштуу ооруган учурда оорулуу ▶ 119 телефонуна чалыңыз ▶ куткаруучулар тобу келгенге чейин шашылыш чараларды көрүңүз ▶ аларды ооруканага жөнөтүңүз

✚ Өзгөчө кырдаалдарда байланыш номери:



Көбүрөөк маалымат алуу үчүн,  
QR кодун колдонуңуз  
жана ысыкка байланыштуу ооруга  
алдын алуу боюнча көрсөтмөгө кайрылыңыз.



Ministry of  
Employment and Labor

KOSHA

